



ТЮБЕШИУ

Ишекликлени чачхан ушакъ

Проходный «Единая Россия» политика... Проходна районда бѣлономно башчысы Юлия Пархоменко айткъан да бу жыйылнуу черкелеринде бар проблема бирден тамамланмазлыкълары, алай аладан кутулугуна амалары изилерге онг болганын чертеди.

Кыямат кѣриленди. Алай бла байыл март айда республиканы Правительствоу 2010 жылга дери целевой программаны жарашдырганды, юч жылга дери сабийиу эм кѣп сабийиу юйорленден алты жылга дери битен дарманла жагычылыкъларды алай алыкъа ала битен керекли дарманланы дайым да алып турдукду деп, таукез айтырча тойлодо.

Алгач аланы дарманла бла жагычырча программа ишлей эди, алай эрттеракъда андан кѣпле чыкъган эдиле. Ол себепден финансирование да азайтылганды. Биогонлюкде сахарный диабет, онкология дегенча кыыйн аурулары болгандыкы багытлы 80 миңден аслам тургандар дарманла хакысы бериледе, деп чертеди ол.

Аслам соруу Культура министрствого да болганды эди. Алай жыйылганды жарыстыхан проблемалардан бири - исуствону сайлаган жаш адамлага кыяллай болушукъ этгенде ол ала партиячына, бир шок кийини кирири сабийиу, бир жаны бла, низамгъа юйретрге себеплик этеркиди.

Ирина Темрокова доклад этгенде ол ала партиячына, бир шок кийини кирири сабийиу, бир жаны бла, низамгъа юйретрге себеплик этеркиди. Бирси жаны бла уа, социальни тѣнгиликли бир аз кетирге онг бериджи-окуучу бай неда кылайы азаракъ юйден болганы кѣрге урулмаз.

Андан сора да, маданият юйле бла байламлы соруу кѣтюрюлен эди. Нек дегенде жалаңда Проходныйде угъай, битен республикада да аланы халлары аманды, эрттерден бери да бир торлю ремонт этилмегенди. Болсада Ислам Маратович билдиргенге кѣре, аланы жангырттырча талай ахча бѣлономно, энци программа да жарашдырылганды.

Сау кыралда да даулашы соруну - бир шок форманы кийириуну эм аны бла кѣп сабийиу неда кылайлары аз болганды, жагычылыкълардан ден Билим беруу эм илму министрствону бѣлономно башчысы



КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфья.

Кадетле ант этгендиле

Ахыры. Аллы 1-чи бетеди. Келир заманда Ата журтубузу кѣруулаучулары бу окуу юйно башчысы Мокъяланы Покъман алгъышлаганды. Кадетлеге погонлары бла удостоверениларна а КъМР-де баш аскер комиссар Евгений Харламов, РФ-ни МЧС-ни КъМР-де Баш управлениисыни



Ата-аналаны атындан сѣлеше, ларыни Черек районда советини башчысы Чеченпаны Георгий а, жаш адамланы алгъышлай: «Бу кыуанчылу жумушлу Улуу Хорлананы байрамыны конуеренде бардырылганы бѣтюдана магынабырча ангайлабыз. Ме алай Ата журтубузуна фашистпенден кѣруулагъан, мамыр жашануу сакълагъан аппаратчырча, тугъан журтубузга кертчиле болурус деп ышанам».

СЫНАУ

Медицина бла илму бирге барыргъа керекдиле

Бу конуледе Нальчикде КъМР-ни Саулукъ сакълау министрствосуну, КъМР-Учуну илму да физика факультетини, акушер-гинекологланы Россей биригуилерини башламчылыклары бла региона аралы илму-практика конференция бардырылганды. Аны кезуюнде сагынылган сферода биогонлюкде бек магыналыга саналган проблемна сюзюленди. Анга Москвадан, Астраханьдан, Ставропольдан, дегенде кѣп жерлерден атырчы конг беллиги врачла кытышкандыла.

Конференцияны КъМКСУ-ну профессору Жетишланы Рашиат аханды. Ол бизни республикага келген кыонакыла алгъыш эм ыспас сѣзон айткъандан сора докторланы быллай жыйылмулары терге айлана баргъанларын чертеди. Ала уа шѣндого медицинада бек керекли болгъанларын аныла халындады. Нек дегенде, бири бизни сынуун кермей, биогонлюкде врач болуп кесип алыны ишленген кыйынды. Жетишуу, бу конференцияны Къабарты-Малкъарда бардырыларына кыйын салганы ючюн профессор Ездениланы Зухраны ырызаклыны билдирди, алай кенгешлени хайырандан бизде медицинаны даражасы бѣс барганын белгилегенди.

Бизде бла Зухра Хаджи-Муратовна сѣлешкенди. Ол жыйылгандыга бизни республикада сабий сакълагъан тиширүүланы, кыагъанаклыны саулуклары сакълау, аланы багычу не халда болганыны юсюнден айткъанды. Докладчы биогонлюкде илму эм медицина информация асыры терк келгенден эм кѣпден бир-бир аурула башха-башха амалла бла багытылганды да аныла турмушунда сабий сакълагъан тиширүүланы юслеринден айта, ол ала медицина учѣтха турурга замандына бармагъанларын, алай бла кеслерине, кываракъ врачлар да проблема турмушунанларын чертеди. Шѣндого торлю-торлю патологияны хакысандын аныла, анала

аламат болмагъанын билдиргенди. Ол зат азы угъай, кѣбейе барганын аныла халындады. «Биринчи кере аурулуклары болгандан тиширүүландан жалаңда отуз проценти саулуклы да, бичик табанды. Бирислеринде уа, жерусулугъа, торлю-торлю инфекцияланы, патологияланы халаларындан кыагъанакъла неда туугъандан сора ѳлоп къалдыла неда туугучуну окуяна турмайдыла.»

Сѣз ючюн, сѣспис биз алгын сунгана тюрлююдо бусагъатда. Ол сабийге туугучуну угъай да, андан сора окуяна тозетилмелик хатаны келтирге болады. 3.800 килограмм аурулук бла туугъан кыагъанакыны саулугу осалды деп, кыайсыбыз айтыркъ эдик. Ол а бир-эки сагъатдан ѳлоп къалады. Сабийге инфекцияны хатасы жетгени а биз арта, аны тинтип кыарагъа кѣрирге ангайлабыз. Ме алай кыужур ишге келтирде заманды да багылмагъан ауру, - дегенди Валерий Владимирович.

Астраханьны кыярал медицина академиясыны профессор Оничкин Сергей а бир угъай, эки доклад окуяна этгенди. Ол да залда олтургъанланы тилеклерине кѣре болганды. Сергей Петровични профессионал даражасын а медицинада неге ады окъуну аныларкъ эди. Аны сынуун кѣрирге, билрге, зшитирге бизни медиклерибизни онглары болганы залдагычылары окуяна кыуандырганды. Нек дегенде докладчы, кыурагъах сѣзон окумай, кеси этген ишни кѣрирге, билрге, зшитирге бизни медиклерибизни онглары болганы залдагычылары окуяна кыуандырганды. Нек дегенде докладчы, кыурагъах сѣзон окумай, кеси этген ишни кѣрирге, билрге, зшитирге бизни медиклерибизни онглары болганы залдагычылары окуяна кыуандырганды. Нек дегенде докладчы, кыурагъах сѣзон окумай, кеси этген ишни кѣрирге, билрге, зшитирге бизни медиклерибизни онглары болганы залдагычылары окуяна кыуандырганды.

Есонутку шараджалы багычу клиниканы врач-эндокринолог Марина Крашова уа медицина

МОКЪАЛАНЫ Зукура.

Предпринимательлеге ким, къалай болушуркъду?

Ахыры. Аллы 1-чи бетеди.

Предпринимательство жаны бла баш специалист Молланы Рашиат районда гитче бизнес кылай айткъаны бла шагъырѣ этгенди жыйылганды. Энци белгиле айткъанды, биогонлюкде производство юсюнден да сѣз барганды. Быту-аушуда эм халкъга жумуш этуде 755 энци предприниматель эм 146 гитче предприятие жетимши ишлейди. Озган

2014 жылда КъМР-де жаңыдан ишлей башлагъан фермерлеге болушукъ беруу», - «2012-2014 жылда республикада юйорлене малчы фермаларын айнугъуу-предпринимательствону субъектлерине кредитле берууну юсюнден сорулагъа журау бергенди. Энци белгиле айткъанда, бусагъатда хайырлылгъан «Довери» кредитни предпринимательге тап келгени эм хайырлылгъан чертичады. Биогонлюкде бизнесе эти-



жылда аладан жер-жерли бюджетте 7,9 миллион сом хайыр тоушгенди. «Къабарты-Малкъар Республиканы гарантия фонду» компания болмагъан организацианы баш специалисти Оксана Канаметова банк кредит алыр ючюн, гитче эм орталыкъ предпринимательствону субъектлерине поручительство берууну жолаарыны, амалларыны юсюнден айткъанды. Эл молк министрствону келечилерини сѣлешулерин быллай темалагы жоралангандыла: малчылык эм кыуамалылык ишле жаны бла бѣлономно таматасы Азрет Куготов эм битимлени бла урлукъланы юслери бла бѣлономно онокучу Тахир Пшмачев - «2012-

генлеге болушукъ этуде улуу сѣ бурулганды. Эпѣрус районда гитче эм орталыкъ предпринимательствого болушукъ берууну муниципални фондуну таматасы Байдаланы Рашиат семинарда кытышкандыны предпринимательге фонду юсю бла займла бер не халда болганы бла шагъырѣленди гитче. Монополияга кыажуа федеральный службыны КъМР-де Управлениисыны баш специалисти - эксперт Залим Балкаров кеслерини ведомстволарыны ишине юсюнден айткъанды. Предпринимательни эркинликле кѣриурула жаны бла «Опора России» Битерусены жаматат организацианы республикалы бѣлономно ишине юсюнден аны

ни республикада болушукъ берууну программасы, бир жаңындан, тапды экинчи жаңындан, файдалы - он келир заманда эл молкю анытырча кыулулкъ этеди. Предпринимательге анга не къадар тири кытышылса, ала уа ол къадар иги болушукъ деп айткъанды семинарда. Бу ишге элени администрацияны башчылары тиийишисича кыайтыргыра керекдиле. Ала адамлага кимден да жуукъдула. Алайды да, жер-жерде предпринимательствону анытырча себеплик этерге кыларларын келликди. Анатолий ТИМЕРОВ. СУРАТДА: семинар баргъан кезиу.

Конкурс

Таркъаймазла бизге жаш фахмула

Къарачай-Черкес Республиканы абыт жерлеринден биринде - Таркымазла - Крымшамханланы Исламны музей-юйюнде бу конуледе кыуанчылу иш болганды: жаш назмуланы конкурсларында хорлау ала саугъалангандыла. Къарачайны халкъ поэти Семеновланы Исмайланы аты бла бардырылгъан литература зрешиюно «Эльбрусид» культура араса кыурагъанды. Ол биринчи кере бардырылады, кесини да бир энцилиги болганды. Анга бир заманда да, бир жерде да басмааланмагъан назмула жибери эдиле.



Конкурс Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден да кѣп жаш адам кытышканды. Юрири кыуаму эки республикада да жашагъан беллиги постлерден кыурагъан эди.

Конференцияда, айкай да, тиширүүланы бла сабийни саулукларыны проблемаларындан сора да, врачланы билмилерини, усталыкъ даражаларыны юслеринден да кѣп айткъанды. Нек дегенде биогон амалла, мадарла, дарманла да бардыла. Башха айткъанда, илму медицинадан сѣз алгъа атаганды. Алай болмай, ала экиси да бирча барсада, тоз болушукъ да чертегенде врачла, Бу тобушине, кертиси бла да, бизни акушер-гинекологлары-бызга хайыры да, магыналы да тобушуну болганды.

Амуратовна билдирген шарт а, айкай да, жасырчанды. Бир тиширүүланы беш арчы къарал, бешиниси да диагнозалары бир эрге ахырысы бла келимей эсе, ючюсю къараб а сабий кыолчугу болмай тууа эсе, биз УЗИ-де ишлеген врачлардан кыты сурмакъбыз дегенди. Бу проблема бла байламлы бир орта кюнден ачыкъ семинарла бардырылукъларын да билдиргенди. Быллай тобушине медицинада ишленген заман бла бирге атыр ючюн, адамланы саулукларыны кючлер ючюн, бѣтюдана бек а врач кесини ишин иги билли, аны алына келгени кыуандырыр эм ышандырыр ючюн кыурагъах аныларын чертеди.

Докладладан сора уа врачла кыолюскопидан мастер-класса кыарагъа онг тапхандыла. Бу жол а ала уа усталыкларын медицина илмулары Россей академиясындан келгенге кѣриштегенди.

курсда хорлагъан кыагъа бла жашлагъа, саугъалары берип, кѣп насихат сѣзде да айткъанды. Биринчи жерни жюри бирча ырызаклыкъда Къарачайдан Саламатларны Марийкъа бергенди. Аны ахча саугъасы да 40 миң сомну тутханды. Экинчи Къабарты-Малкъар Республиканы Черек районуну Бызганы элпиден Рахаланы Диана чыкъганды (30 миң сом). Ючюнчю уа Гускерланы Ахат болганды (20 миң сом). Алай бла (10 миң гишер сом) дагыда Байчорланы Шамиле бла Людмила, Шауаланы Ислам саугъаланганды. Конкурс кыурагъаны хорлауан эм алыч жерлеге чыкъгъан жаш адамланы назмуларындан КъМР-де, КъЧР-де да жыйылдыкыла чыгарырга эмда жыл сайын марты ючюнчю кюнде жаны лауреатланы аттарын тура этерге деп, алай ошунашкандыла. Андан сора да, ала конкурсу Мечиланы Къазим хажини атын да кыошарга кѣлишгенди.

ХОПЛАЛАНЫ Марзят. СУРАТЛАДА: (башында) Бейгиланы Абдуллах бла Саламатларны Марийкъа (тобонде) Рахаланы Диана.



**Сен биринчи китебинга  
«Юночоно смена» деп атаганы-  
сы. Алай бля кесинге тилгономей  
айткансы?**

- Угай, мен анга башка торло магына бергенем. Ал жылда заводда, башка жерде да оч мен ишлегенди, ол санга көнд да. Мен а заманда да чыгармачылык бля кене корушкенге, июнчоно сменде.

**Чыгармачылыкка дайы тилиш-  
кенин сууфатын алай улуу эс  
бурттуңар а не бля байламды?**

- Атабыз жашудан орте кепти, анабыз онбир сабын бля куулганды. Аны танг эртен бля кылган.

**Кубарлеп**

**Жобартызы жазуучу Хасан Миседович Тхазаеплов 1943 жылда Эски Черек эдиле тууганды. КММКУУ бу мюлк хозияство бйломюнде инженер – механике окутуганды. Ол техника жаны бля оннга жуккы изобретенини автору. Экинчи бйломн билими Москвой отын Литератур институту алууганды. Андан сора КПСС-ни Уран райкомунда инструктор болуп ишлегенди.**

**Төрт жылы ичинде Хасан Тхазаеплов Кысарты-Малксары Жазуучулары биригуеуе тамгалык этти турганды. Арт заманда «Литература Кабардино-Балкария» журналы баш редактору, РБСЖКнын аты Литератур институту алууганды.**

**Жазуучуу биринчи китеби «Юночоно смена» 1971 жылда чыкканды. Ол чыгармаларында өмюрлук темаланы оюсондон жазды: огуртүүлүк, ариулук, тозюлк, илгилик ийнаныу эл башкалоодо аны келдендиргенге. Поэмаларында ортыкда тиширүүу сууфатын эс бурды. Арт жылдада поэт болуп да Хасан Тхазаеплов май айда кесини 70-жылдыгы белгиледи.**

# «Мен башкаларга бөлүнгөн ниеттени, оюмданы, суратланы излейме»

ишлегени, бир минут башка заманга болмаганын көрүп турганды. Анама, аны оюо бля битуде тиширүүүлгө соймеклигим кылып кыалганды.

Анга болушур июн, мен да ишлере корушкун, этчерекине да ариу кийиндирге оюнгем. Ала барысы да бийик билим алганды. Анабыз биз тиче кезиуде кыйналганын себепти бир эрчени бля мектепке алып бергенди. Ол акшышкн ади. Анда алган жашуу десерлим арда манга бек жараганды.

**Позитив инженерлик хезинде бля болушмады?**

- Болушмады. Аны кыйрындан башка торлоо саягыш этемге, жигиттерин башка көрөм. Инженер чөрткө бля корушкенге, жанга залпа куурагы итениди. Мен да, андан позитивга көнүп, башкада болмаганын ниеттени, оюмданы, суратланы излемге. Сора битуде бари да жуунал турган жезиуде келгенде тизинге.

Мен да, андан позитивга көнүп, башкада болмаганын ниеттени, оюмданы, суратланы излемге. Сора битуде бари да жуунал турган жезиуде келгенде тизинге.

**Аланы оюсондани ани сорууга союме. Жашуу сынауунг**

**Келгенде тууган оюмлагуа ушайдыла ала.**

Ол тизинге кылай келгенчери билемге. Бир жолга төрт-беш да жазма. Хар заманда бирча да болмады. Арт эки айда маан келгенди. Аланы 1105 кирген, «Кавказиш» деген ат бля ортуде жуукса заманда китебим чыгарканды. Рубаилени кырабты тилге көргөнүмде да, ыразы болганды. Бир неча китебим тышлары бичкеди, бир серида чыкканын тизге санаганды. Энди басмаланырык да алай болушмады.

**Китаны тышы, көрөмдосю ариу болуруну союсе?**

- Мен абызрамаган эдим. Башында айткама, сабийлигим да, аны жаратып, жибергенди материалын. Ол орус тилде басмаланыгы себепти торло-торло жерлеге, шакарлагга жайылды, окуучулары тышында да кылдуу. Дагыда биз кыоншу республикаланы, крайланы жазуучуларыны чыгармаларын да басмалыйбыз. Ол да окуучууга сейриди.

**Литератураны оюсондон оюмлагуа тынгыласак, озган өмюрю 90-чы жылларында жазуучу абызаргандыла дейди да аны кырады. Мен анга ийнанама. Кырап этти кимин да. Былайда уа кесини куурауунга, фахмунга ушынбарга керексе. Жоркоро кою болган адам кыйын болумга тиоше: «Не дождётся...» дейди. Келюсюк кетип, хорлатып кыймады. Ол кесине, кырадына да ийнанырык кереди.**

**Ол нязмууда дагыда тозюлюк кыллуук этгенини айтып, сора кызауатдан хайыр чыкмазлыгына да тошондум дейсе...**

- Мен жашудан тонолгонем, дембейме. Ол нязму 90-чы жылда да жазылганды, Чеченде уруш бара эди. Ала корушениликке, муларатна жетпеган эдиле. Кылай бир адам илгенди, кылай бири уа тумай кыалганды. Алай кезиуде айткама: «Кызауатдан хайыр чыкмазлыктын билимд»,- деп.

**Буга сага кыалада, ал жылдаа, идеология, халкда уа ийнаныу жекдуу. Бионг кыайры барыбы?**

- Биз кесибиз да не зат союитенибиз, не зат излегенибизни толусундай билембиз. Хау, салууку болуубузун, ил ишин излейбиз. Алай улу мурабтык, идеология а жекдуу. Буга сага кыалада, ал жылдаа, идеология, халкда уа ийнаныу жекдуу. Бионг кыайры барыбы?

**Киталарыңдан бирине «Аллах бля ани арама» деп атаганысы. Чыгармачылыгыңда ол тема да улуу жерин айткы. Совет жылладан сора эркилик берилген дин да болушмадыгы халккага тоз жекте чыгаргы?**

- Ол темага терк – терк кыала, битеудини, аламны, кырадыны оюсондани айтама. Мени тукумум кырабты тилден «Аллах бля ани арама» деп атаганымды, биринчи болуп жолу туугу, алай ишлейди. Хар бири башка жанна тархан болма.

**Биз кесибиз да не зат союитенибиз, не зат излегенибизни толусундай билембиз. Хау, салууку болуубузун, ил ишин излейбиз. Алай улу мурабтык, идеология а жекдуу. Буга сага кыалада, ал жылдаа, идеология, халкда уа ийнаныу жекдуу. Бионг кыайры барыбы?**

- Биз кесибиз да не зат союитенибиз, не зат излегенибизни толусундай билембиз. Хау, салууку болуубузун, ил ишин излейбиз. Алай улу мурабтык, идеология а жекдуу. Буга сага кыалада, ал жылдаа, идеология, халкда уа ийнаныу жекдуу. Бионг кыайры барыбы?

**«Мен башкаларга бөлүнгөн ниеттени, оюмданы, суратланы излейме»**

де интернатта өсгенини. Анда бизни кылай торлоу болууда да алчымызга, кыты болууга юргеткенди. Мени жарыктын, ол биз юйрөнгөн жашуу болуп кетип, жангысы тууа башлаганы эди. Загадга кырап, аны бетин алырга корушкенди. Не заманда да жашарга, кесини иши бля корушгерке керекди адам. Башкага болуушлык эсон – болуш, кырап, аны бетин алырга корушгерке керекди адам. Башкага болуушлык эсон – болуш, кырап, аны бетин алырга корушгерке керекди адам. Башкага болуушлык эсон – болуш, кырап, аны бетин алырга корушгерке керекди адам.

**«Литература Кабардино-Балкария» журналы алып кырабсы, анда көп тилик, көп миллеттер авторларыны чыгармагы барбы? Болмакча жаны блямы этиледи ала?**

- Журнал орус тилде чыгады. Ол а кырап тилди. Сора бизни респубикада 100-ден артык миллет жашайды. Аланы барына да жер тилди бергенди. Не кырап автор болса – сейриди. Биз озган жылда чыгарган аилы номери да алып кырабтык деп, республикада хар сферда болууш проблеманы оюсондон табаркысы материалла. Бизге тыш кыралалдан, Израильден, Москвадан, Санкт-Петербурдан, башка жерден да жибергенди.

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»**

«Сез июн (столда турган бирин көрүстө), бу статья электронны почта бля Белоруссиядан келгенди. Аны автору журналы көргенди»

**Тенгми оюсондон**

# Айтхан ёзюн иш бля кыатлаган

Бу конюнде анты тенгми СССР-ни эркин эм Россияни миллет тугушуудан спорут устасы Убаанан Хазыргга 60 жыл тууганды. Бултай кезиуде кеп затны эсерючюндө, аданы ишине, адамлык кычына да багга бертен этреди.

Юлгоге келтиричча ушандары кылдуу аны. Биринчи жерге аны аданын жарысууна кыайры билгенин салырга союме. Атабы Абдулла, жанетти болуш, тауда машина уаганды, сабий жашкычы куугарана деп елген эди. Анданмы, анасы Таттанды (жанетти болсу) жеткен эсе, ол жуугуына, тенгине бек сакды. Юйюнде төрт эгени кыайры кырадыдашды. Бир торлоу жуумушу кыалга алса, аны тамам этгичи кесине тынчык тапмаганы да, аны жашуу багери, депе болушкыда.

Хайр жол районо (ол кезиуде Совет район) шополуканы арасында эрмишле бардырылды. Герегекте жыймады кыаууну санады мени шукум да бар эди. Ол аны бля

